

АУДИТИН ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТЫ 402
ТЕЙЛӨӨЧҮ УЮМДУН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН
ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН ИШКАНАНЫН АУДИТИНИН
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

((2009-жылдын 15- декабрынан же ушул күндөн кийин башталган мезгилдеги
финансылык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет)

МАЗМУНУ

Пункт

КИРИШҮҮ

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү 1-5

Күчүнө кириүү күнү 6

Максаты 7

Аныктамалар 8

Талаптар

Ички контроль системасын кошуп алганда, тейлөөчү уюм тарабынан
берилүүчү кызмат көрсөтүүлөр түшүнүгүн алуу 9-14

Олутту бурмалоо менен бааланган тобокелдиктерге жооп иретинде
чараларды көрүү 15-17

Тейлөөчү уюмдун субподрядчысынын кызмат көрсөтүүлөрү
кошулбаган 1-жана 2-типтеги отчеттор 18

Тейлөөчү уюмдун иши менен байланышкан ак ниетсиз
аракеттер, мыйзамдарды жана ченемдик актыларды
сактабагандык жана ондолбогон бурмалоолор 19

Пайдалануучу ишкананын аудитору тарабынан корутунду берүү 20-22

Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар

Ички контроль системасын кошуп алганда, тейлөөчү уюм
тарабынан берилүүчү кызмат көрсөтүүлөр түшүнүгүн алуу A1-A23

Олутту бурмалоо менен бааланган тобокелдиктерге жооп
иретинде чараларды көрүү A24-A39

ISA

Тейлөөчү уюмдун субподрядчысынын кызмат көрсөтүүлөрү
кошулбаган 1-жана 2-типтеги отчеттор A40

Тейлөөчү уюмдун иши менен байланышкан ак ниетсиз аракеттер,
мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык жана ондолбогон
бурмалоолор A41

Пайдалануучу ишкананын аудитору тарабынан корутунду берүү A42–A44

Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) 402 «Тейлөөчү уюмдун кызмат көрсөтүүлөрүн пайдаланып жаскан ишкананын аудитинин өзгөчөлүктөрү» АЭС 200 «Көз карандысыз аудитордун негизги максаттары жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудит жүргүзүү» менен бирге каралышы керек.

КИРИШҮҮ

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү

1. Ушул Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) пайдалануучу ишкана бир же бирден ашык тейлөөчү уюмдардын кызмат көрсөтүүлөрүнөн пайдаланып жаткан учурларында жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди жыйноо боюнча аудиторун милдеттенмелерин белгилейт. Атап айтканда, анда пайдалануучу ишкананын аудитору пайдалануучу ишкана түшүнүгүн алыш жатканда, буга олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин табуу жана баалоо үчүн, ошондой эле ушул тобокелдиктерге жооп иретинде, андан аркы аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгууда жана аткарууда жетиштүү болгон, аудит үчүн маанилүү ички контроль системасын кошуп алганда, АЭС 315ти (кайра каралган)¹ жана АЭС 330² кантип колдонуп жаткандыгы ачып көрсөтүлөт.
2. Көптөгөн ишканалар айрым бизнес-процесстерди аткаруу үчүн тышки тейлөөчү уюмдарды тартышат, мындай уюмдар ишкананын жетекчилиги астында кандайдыр-бир конкреттүү тапшырмаларды аткарғандан тартып, бүтүндөй бизнес-бирдиктерди жана салык мыйзамдарын сактоого контроль жүргүзүүчү кызматтар сыйктуу ишкананын кызматтарын алмаштырганга чейинки кызматтарды көрсөтүү менен алектенишет. Мындай уюмдар тарабынан көрсөтүлүп жаткан көптөгөн кызмат көрсөтүүлөр ишкананын операциялык ишмердүүлүгүнүн ажырагыс бөлүгү болуп саналат; бирок, бул кызмат көрсөтүүлөрдүн бардыгы эле конкреттүү аудит үчүн пайдаланууга жарактуу болуп эсептелбейт.
3. Тейлөөчү уюм тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтар, финанссылык отчетторду даярдоого таандык болгон тийиштүү бизнес-процесстерди кошуп алганда, мындай кызмат көрсөтүүлөр жана контролдоо каражаттары тейлөөчү уюмдун маалымат системасынын бөлүгү катары эсептелген шарттарда, пайдалануучу ишкананын финанссылык отчеттуулугунун конкреттүү аудити үчүн колдонууга жарамдуу деп эсептелинет. Тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттарынын көпчүлүгү, мүмкүн, финанссылык отчеттуулук менен байланыштуу экендигине карабастан, конкреттүү аудит үчүн колдонууга жарактуу жана башка да контролдоо каражаттары болору шексиз, мисалы, активдердин сакталышын контролдоочу каражаттар. Тейлөөчү уюмдун кызмат көрсөтүүлөрү пайдалануучу ишкананын маалымат системасынын бөлүгү катары эсептелет, буга, эгерде мындай кызмат

¹ АЭС 315 (кайра каралган) “Ишкананы жана анын чөйрөсүн изилдөө аркылуу олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин табуу жана баалоо”

² АЭС 330 “Бааланган тобокелдиктерге жооп иретиндеги аудиттин жол-жоболору”

ТЕЙЛӨӨЧҮ УЮМДУН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН
ИШКАНАНЫН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

көрсөтүүлөр төмөнкүдөй элементтердин кандай болбосун бирөөсүн козгогон болсо эле, финанссылык отчеттуулукту даярдоого таандык болгон тийиштүү бизнес-процесстер кирет:

- (a) пайдалануучу ишкананын финанссылык отчеттуулугу үчүн олуттуу деп эсептелген пайдалануучу ишкананын ишинин алкагындагы операциялардын түрлерүү;
 - (b) маалымат технологиясындагы (МТ) жол-жоболор сыйктуу эле маалыматтарды кол менен иштеп чыгуу, алардын жардамы менен пайдалануучу ишкананын мындай операциялары демилгеленет, жалпыланат, иштелип чыгат жана зарылчылыгына жараша ондоп-түзөтүлөт, негизги регистрге көчүрүлөт жана финанссылык отчеттуулукта чагылдырылат;
 - (c) электрондук формадагы да, кол режиминде да аткарылган бухгалтердик эсептин тийиштүү маалыматтары; пайдалануучу ишкананын операциялык отчеттуулугда демилгелөө, эсепке алуу, иштеп чыгуу жана чагылдыруу үчүн пайдаланылуучу пайдалануучу ишкананын финанссылык отчеттуулугундагы ыраствоочу маалыматтары жана конкреттүү эсептери; ошондой эле буга ката маалыматтарга ондоп-түзөтүү жана негизги регистрдеги маалыматтарды көчүрүү тартиби кирет;
 - (d) пайдалануучу ишкананын маалымат системасындагы операция болуп эсептөлбөген, бирок финанссылык отчеттуулук үчүн олуттуу болуп эсептелген окуялар жана жагдайлар түшүрүлүп, жазылуучу ыкма;
 - (e) пайдалануучу ишкананын финанссылык отчеттуулугун даярдоо процесси, буга олуттуу баалануучу маанилер жана маалыматты ачып көрсөтүү кирет; жана
 - (f) бир жолку эсепке алуу жана адаттан тыш операциялар же ондоп-түзөтүү үчүн колдонулушуу стандарттык эмес бухгалтердик жазууларды кошуп алганда, бухгалтердик жазуулар менен байланышкан контролдоо каражаттары.
4. Тейлөөчү уюм тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарга карата пайдалануучу ишкананын аудитору тарабынан аткарылууга тийиш болгон иштин мунөзү жана көлөмү пайдалануучу ишканы үчүн көрсөтүлүүчү кызматтардын мүнөзүнөн жана жөндүүлүгүнүнөн, ошондой эле конкреттүү аудит үчүн мындай кызмат көрсөтүүлөрдүн колдонуу жарамдуулугуна көз каранды болот.
5. Ушул Стандарт алардын иш-милдеттери ишканалардын банк тарабынан учурдагы эсеп операцияларын иштеп чыгуу же брокерлер тарабынан баалуу кагаздар менен операцияларды иштеп чыгуу

**ТЕЙЛӨӨЧҮ УЮМДУН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН
ИШКАНАНЫН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

сыяктуу ушул мекемелерде ачылган эсептериндеги ишканана тарабынан авторлоштурулган операцияларды иштетүү менен чектелген финанссылык мекемелердин кызмат көрсөтүүлөрүнө карата колдонулбайт. Андан тышкары, ушул Стандарт, мисалы, шериктиктөр, корпорациялар жана биргелешкен ишканалар сыяктуу башка ишканаларда катышуу менен байланышкан операциялардын аудитине карата колдонулбайт, аларда жеке өздөрүнүн финанссылык кызыкчылыктарын эсепке алуу жүргүзүлөт жана алардын ээлерине алар боюнча отчет берилет.

Күчүнө кирүү күнү

6. Ушул Стандарт 2009-жылдын 15-декабрында же андан кийинки күндө башталган мезгилдер үчүн финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет.

Максаты

7. Пайдалануучу ишканана тейлөөчү уюмдун кызмат көрсөтүүлөрүнөн пайдаланган учурда, пайдалануучу ишкананын аудиторунун максаттары төмөнкүлөрдөн турат:
- (a) тейлөөчү уюм тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын мүнөзүн жана маанилүүлүгүн, алардын белгилүү бир аудитке карата колдонулуучу жана олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин аныктоо жана баалоо үчүн жетиштүү болгон пайдалануучу ишкананын ички контролдоо системасына тийгизген таасири жөнүндө түшүнүк алуу; жана
 - (b) бул тобокелдиктерге жооп катары аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу жана жүргүзүү.

Аныктамалар

8. Аудиттин эл аралык стандарттарынын максаттары үчүн төмөнкүдөй терминдер төмөндө көлтирилген мааниге ээ:
- (a) пайдалануучу ишкананын кошумча контролдоо каражаттары - тейлөөчү уюм болжолдогондой, пайдалануучу ишканалар өзүнүн кызмат көрсөтүүлөрүн иштеп чыгууда киргизе турган жана, контролдоо каражаттарынын максаттарына жетишшүү зарыл болгон учурда, анын системасынын сыйпаттамасында аныктала турган контролдоо каражаттары;
 - (b) тейлөөчү уюмдагы контролдоо каражаттарынын сыйпатталышына жана түзүмүнө карата отчет (ушул Стандартта 1-типтеги отчет катары белгиленет) – курамына төмөнкүлөр кирген отчет:

ISA

ТЕЙЛӨӨЧҮ УЮМДУН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН
ИШКАНАНЫН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

- (i) тейлөөчү уюмдун жетекчилиги даярдаган тейлөөчү уюмдун ички контролдоо системасынын, ички контролдоо максаттарынын жана конкреттүү күнгө карата иштелип чыккан жана киргизилген тиешелүү контролдоо каражаттарынын сыйпаттамасы; жана
- (ii) ақылга сыйрлык ишенимди камсыз кылуу максатында тейлөөчү уюмдун аудитору даярдаган отчеттүү, ал тейлөөчү уюмдун системасынын, максаттарынын жана тиешелүү контролдоо каражаттарынын сыйпаттамасы жөнүндө, ошондой эле конкреттүү контролдоо максаттарына жетүү үчүн контролдоо каражаттарын иштеп чыгуунун жарактуулугу жөнүндө тейлөөчү уюмдун аудиторунун пикирин камтыйт.
- (c) тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттарынын сыйпаттамасына, түзүмүнө жана операциялык натыйжалуулугуна карата отчет (ушул Стандартта 2-типтеги отчет катары белгиленет) - курамына төмөнкүлөр киргөн отчет:
 - (i) тейлөөчү уюмдун жетекчилиги даярдаган көрсөтүлгөн күнгө карата же көрсөтүлгөн мезгилдин ичинде тейлөөчү уюмдун ички контролдоо системасынын, ички контролдоо максаттарынын жана тиешелүү контролдоо каражаттарынын, алардын түзүмүнүн жана ишке ашыруунун, ошондой эле айрым учурларда көрсөтүлгөн бүткүл мезгилдин ичинде алардын операциялык натыйжалуулугунун сыйпаттамасы; жана
 - (ii) тейлөөчү уюмдун аудиторунун ақылга сыйрлык ишенимдүүлүктүү билдириүү максатында даярдалган отчеттүү, ал төмөнкүлөрдү камтыйт:
 - a. тейлөөчү уюмдун аудиторунун тейлөөчү уюмдун ички контролдоо системасынын сыйпаттамасын, ички контролдоонун жана тиешелүү контролдоо каражаттарынын максаттары, ошондой эле ички контролдоо системасынын белгиленген максаттарына жетүү үчүн ички контролдоо системасынын түзүлүшүнүн жарактуулугу боюнча пикирин жана ошондой эле контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугу жөнүндө пикирин; жана
 - b. тейлөөчү уюмдун аудитору жүргүзгөн контролдоо каражаттарын тестирлөөнүн сыйпаттамасын жана алардын жыйынтыктарын.

ТЕЙЛӨӨЧҮ УЮМДУН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН
ИШКАНАНЫН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

- (d) тейлөөчү уюмдун аудитору - тейлөөчү уюмдун суроо-талабы боюнча тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттарына карата ишенимди камсыз кылуучу тапшырма боюнча отчет берген аудитор;
- (e) тейлөөчү уюм - үчүнчү тарап болуп саналган (же үчүнчү тарап болуп саналган уюмдун сегменти) жана пайдалануучу ишканаларга кызматтарды көрсөткөн уюм, финанссылык отчеттуулукту даярдоого карата пайдалануучу ишкананын ички контролдоо системасына таандык болушу мүмкүн;
- (f) тейлөөчү уюмдун системасы - тейлөөчү уюмдун адитору ишенимди камсыз кылуучу тапшырма боюнча корутунду бере турган пайдалануучу ишканаларга кызматтарды көрсөтүү үчүн тейлөөчү уюм иштеп чыккан, киргизген жана колдогон саясат жана жол-жоболор;
- (g) тейлөөчү уюмдун субподрядчысы - пайдалануучу ишканаларга берилүүчү, финанссылык отчеттуулукка тиешеси бар ушул пайдалануучу ишканалардын маалыматтык системаларынын бир бөлүгү болуп саналган айрым кызмат көрсөтүүлөрдү откаруу үчүн башка тейлөөчү уюм тарабынан ишке тартылуучу тейлөөчү уюм;
- (h) пайдалануучу ишкананын аудитору - пайдалануучу ишкананын финанссылык отчеттуулугунун аудитин жүргүзүүчү жана ал боюнча корутундуларды берүүчү аудитор;
- (i) пайдалануучу ишканы - бул тейлөөчү уюмдун кызмат көрсөтүүлөрүнөн пайдалануучу жана анын финанссылык отчеттуулугуна карата аудит жүргүзүлүп жаткан уюм.

Талаптар

Тейлөөчү уюм тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарга, анын ичинде ички контролдоо системасына түшүнүк алуу

9. Пайдалануучу ишкананын аудитору АЭС 315 (кайра каралган)³ ылайык пайдалануучу ишканага түшүнүк алууда пайдалануучу ишканы өз ишинде тейлөөчү уюмдун кызмат көрсөтүүлөрүн, анын ичинде төмөндөгүлөрдү кандайча пайдалангандыгы тууралуу түшүнүк алууга тийиш (A1–A2-пункттарын караңыз):
- (а) тейлөөчү уюм тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын мүнөзү жана мындай кызмат көрсөтүүлөрдүн пайдалануучу ишканы үчүн маанилүүлүгү, анын ичинде алардын пайдалануучу

³ АЭС 315 (кайра каралган), 11-пункт

ТЕЙЛӨӨЧҮ УЮМДУН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН
ИШКАНАНЫН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

- ишкаананын ички контролдоо системасына тийгизген таасири (A3–A5-пункттарын караңыз);
- (b) Тейлөөчү уюм таасир эткен иштетилүүчү операциялардын, же болбосо эсептердин же финанссылык отчеттуулукту даярдоо процесстеринин мүнөзү жана олуттуулугу (A6-пунктун караңыз);
 - (c) Тейлөөчү уюм менен пайдалануучу ишкаананын ишинин өз ара аракеттенүү даражасы (A7-пунктун караңыз);
 - (d) пайдалануучу ишканан менен тейлөөчү уюмдун ортосундагы мамилелердин мүнөзү, анын ичинде тейлөөчү уюм тарабынан жүзөгө ашырылуучу иш-аракеттердин түрлөрү жөнүндөгү келишимдердин тиешелүү шарттары (A8–A11-пункттарын караңыз).
10. АЭС 315 (кайра каралган)⁴ ылайык белгилүү бир аудитке карата колдонулуучу ички контролдоо системасы жөнүндө түшүнүк алууда, пайдалануучу ишкаананын аудитору тейлөөчү уюм тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарга, анын ичинде тейлөөчү уюм тарабынан иштетилген операцияларга киричүү кызматтарга карата пайдалануучу ишкаананын тиешелүү контролдоо каражаттарынын түзүмүн жана ишке ашыруу ыкмасын баалоого тийиш (A12–A14-пункттарын караңыз).
11. Пайдалануучу ишкаананын аудитору олуттуу бурмалоолордун тобокелдиктерин аныктоо жана баалоо учун негизди камсыз кылуу максатында тейлөөчү уюм тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын мүнөзүнө жана маанилүүлүгүнө, алардын жүргүзүлүүчү аудитке байланыштуу пайдалануучу ишкаананын ички контролдоо системасына тийгизген таасирине жетиштүү түшүнүк алынгандын аныктоого тийиш.
12. Эгерде пайдалануучу ишкаананын аудитору пайдалануучу ишканадан алынган маалыматтан бул маселелер боюнча жетиштүү түшүнүк ала албаса, анда пайдалануучу ишкаананын аудитору мындай түшүнүктүү төмөндө аталган жол-жоболордун бириң же бир нечесин жүргүзүү аркылуу алууга тийиш:
- (a) 1 жана 2-типтеги отчетторду алуу, эгерде бар болсо;
 - (b) конкреттүү маалымат алуу учун пайдалануучу ишканан аркылуу тейлөөчү уюм менен байланыш түзүү;
 - (c) тейлөөчү уюмга баруу жана тейлөөчү уюмдагы тиешелүү контролдоо каражаттары жөнүндө зарыл маалыматтарды бере турган жол-жоболорду аткаруу; же

⁴ АЭС 315 (кайра каралган), 12-пункт

**ТЕЙЛӨӨЧҮ УЮМДУН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН
ИШКАНАНЫН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

- (d) тейлөөчү уюмдагы тиешелүү контролдоо каражаттары жөнүндө зарыл маалыматты бере турган жол-жоболорду аткаруу үчүн башка аудиторду тартуу (A15–A20-пункттарын караңыз).

Пайдалануучу ишкананын аудиторунун тейлөөчү уюмду түшүнүүсүн тастыктоо учун 1 жана 2-типтеги отчеттордуу колдонону

13. 1 жана 2-типтеги отчеттордон алынган аудитордук далилдердин жетиштүүлүгүн жана талаптуулугун аныктоодо пайдалануучу ишкананын аудитору төмөнкүлөрдү тақтоого тийиш:
- (a) тейлөөчү уюмдун аудиторунун кесиптик компетенттүүлүгүн жана тейлөөчү уюмдун өзүнөн көз карандысыздыгын; жана
- (b) ага ылайык 1 же 2-типтеги отчет даярдалган стандарттардын талаптагыдай мүнөзүн (A21-пунктун караңыз).
14. Эгерде пайдалануучу ишкананын аудитору пайдалануучу ишкананын аудиторунун тейлөөчү уюмдагы контролдоо каражаттарынын түзүмүн жана ишке ашыруу ыкмасын түшүнүүсүн ырастоонун аудитордук далили катары 1 же 2-типтеги отчеттүү колдонууну пландаштыrsa, пайдалануучу ишкананын аудитору төмөнкүлөргө тийиш:
- (a) пайдалануучу ишкананын аудиторунун максаттары үчүн тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттарын сыйкаттоодо жана түзүмүндө ылайыктуу күн же мезгил колдонулуп жаткандыгын баалоого;
- (b) пайдалануучу ишкананын белгилүү бир аудит үчүн колдонулуучу ички контролдоо системасын түшүнүү үчүн отчетто камтылган далилдердин жетиштүүлүгүн жана талаптагыдай мүнөзүн баалоого; жана
- (c) тейлөөчү уюм тарабынан аныкталган пайдалануучу ишкананын кошумча контролдоо каражаттары пайдалануучу ишканага жөндүү болуп саналгандыгын аныктоого жана, эгерде ошондой болсо, мындай контролдоо каражаттары пайдалануучу ишканада иштелип чыккан жана ишке ашырылгандыгы жөнүндө түшүнүк алууга (A22–A23-пункттарды караңыз).

Олуттуу бурмалоонун бааланган тобокелдиктерине жооп катары чара көрүү

15. АЭС 330га ылайык бааланган тобокелдиктерге жооп катары пайдалануучу ишкананын аудитору төмөнкүлөргө тийиш:
- (a) финансыйк отчеттуулуктагы тиешелүү өбөлгөлөргө карата пайдалануучу ишкананын сакталган маалыматтардан

ТЕЙЛӨӨЧҮ УЮМДУН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН
ИШКАНАНЫН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алуу мүмкүн экендигин аныктоого, ал эми эгерде андай болбосо,

- (b) жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алуу максатында андан аркы аудитордук жол-жоболорду жүргүзүүгө же башка аудиторду пайдалануучу ишкананын аудиторунун атынан тейлөөчү уюмга ушундай жол-жоболорду жүргүзүү үчүн тартууга (A24–A28-пункттарды караңыз).

Контролдоо каражаттарынын тесттери

16. Эгерде пайдалануучу ишкананын аудитору тарабынан тобокелдиктерди баалоо тейлөөчү уюмдагы контролдоо каражаттары натыйжалуу иштешин күтүүнү камтыса, анда пайдалануучу ишкананын аудитору төмөндөгү жол-жоболордун бирин же бир нечесин колдонуу менен ошол контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугунун аудитордук далилдерин чогултууга тийиш:
- (a) 2-типтеги отчетту алуу, эгерде бар болсо;
- (b) тейлөөчү уюмдагы контролдоо каражаттарына тиешелүү тесттерди өткөрүү; же
- (c) пайдалануучу ишкананын аудиторунун атынан тейлөөчү уюмдагы контролдоо каражаттарына тесттерди өткөрүү үчүн башка аудиторду тартуу (A29–A30-пункттарды караңыз).

2-типтеги отчетту тейлөөчү уюмдагы контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугунун аудитордук далили катары колдонуу

17. Эгерде 16(a)-пунктуна ылайык пайдалануучу ишкананын аудитору 2-типтеги отчетту тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугуна аудитордук далил катары колдонууну пландаштыrsa, пайдалануучу ишкананын аудитору тейлөөчү уюмдун аудиторунун отчетунда пайдалануучу ишкананын аудитору тарабынан тобокелдиктерди баалоону тастыктаган контролдоо каражаттарынын натыйжалуулугунун жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдери камтылгандыгын аныктоого тийиш, ал төмөнкүлөр аркылуу жетишилет:
- (a) пайдалануучу ишкананын аудиторунун максаттары үчүн тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугун сыйпаттоодо, түзүмдө жана аныктоодо ылайыктуу күн же мезгил колдонулуп жаткандыгын баалоо;
- (b) тейлөөчү уюм тарабынан аныкталган пайдалануучу ишкананын кошумча контролдоо каражаттары пайдалануучу ишканалар

тарабынан колдонулуучу болуп саналгандыгын аныктоо жана, эгерде андай болсо, мындай контролдоо каражаттары пайдалануучу ишканада иштелип чыккан жана ишке ашырылгандыгы жөнүндө түшүнүк алуу жана, эгерде мындай түшүнүк алынган болсо, алардын операциялык натыйжалуулугун тестирлөө;

- (c) контролдоо каражаттары менен камтылган мезгилдин жетиштүүлүгүн жана бул контролдоо каражаттарын тестирлөөдөн кийин еткөн убакытты баалоо; жана
- (d) контролдоо каражаттарына тейлөөчү уюмдун аудитору тарабынан өткөрүлгөн тесттер жана тейлөөчү уюмдун аудиторунун отчетунда сүрөттөлгөн алардын жыйынтыктары пайдалануучу ишкананын финанссылык отчеттуулугуна карата өбөлгөлөргө ылайык келишин жана пайдалануучу ишкананын аудитору тарабынан тобокелдиктердин бааланышын тастыктоо үчүн жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди бергендигин баалоо (A31–A39-пункттарын караңыз).

Тейлөөчү уюмдун субподрядчысынын кызмат көрсөтүүлөрүн камтыбаган 1 жана 2-типтеги отчеттор

18. Эгерде пайдалануучу ишкананын аудитору тейлөөчү уюмдун субподрядчысы тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды камтыбаган 1 же 2-типтеги отчетту колдонууну пландаштыrsa, ал эми бул кызмат көрсөтүүлөр пайдалануучу ишкананын финанссылык отчеттуулугунун конкреттүү аудити үчүн колдонулуучу болуп саналса, анда пайдалануучу ишкананын аудитору ушул Стандарттын таланттарын тейлөөчү уюмдун субподрядчысы тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарга карата колдонууга тишиш (A40-пунктту караңыз).

Тейлөөчү уюмдун ишине байланыштуу ак ниетсиз аракеттер, мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык жана ондолбогон бурмалоолор

19. Пайдалануучу ишкананын аудитору пайдалануучу ишкананын жетекчилигинен кандайдыр бир ак ниет эмес аракеттер, мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык же пайдалануучу ишкананын финанссылык отчеттуулугуна таасир этүүчү бурмалоолорду ондобогондугу тууралуу тейлөөчү уюм пайдалануучу ишканага билдиргендигин же пайдалануучу ишканага башка булактардан белгилүү болгондугун суроого тишиш. Пайдалануучу ишкананын аудитору мындай факторлордун пайдалануучу ишкананын аудиторунун тыянактарына жана пайдалануучу ишкананын аудиторунун аудитордук корутундусуна тийгизген таасирин кошо алганда, пайдалануучу ишкананын аудитору тарабынан

ТЕЙЛӨӨЧҮ УЮМДУН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН
ИШКАНАНЫН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

пландаштырылган андан аркы аудитордук жол-жоболордун мүнөзүнө, мөөнөттөрүнө жана көлөмүнө кандай таасир тийгизерин баалайт (A41-пунктту караңыз).

Пайдалануучу ишкананын аудитору тарабынан корутунду берүү

20. Пайдалануучу ишкананын аудитору, эгерде пайдалануучу ишкананын аудитору пайдалануучу ишкананын финанссылык отчеттуулугунун конкреттүү аудит үчүн колдонулуучу тейлөөчү уюм тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөргө карата жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди ала албаса, АЭС 705⁵ ылайык пайдалануучу ишкананын аудиторунун аудитордук корутундусундагы пикирин модификациялоого тийиш (A42-пунктун караңыз).
21. Пайдалануучу ишкананын аудитору, эгерде колдонуудагы мыйзамдарда же ченемдик актыларда талап кылынбаса гана, тейлөөчү уюмдун аудиторунун ишине пайдалануучу ишкананын аудиторунун аудитордук корутундусунда камтылган модификацияланбаган пикирге шилтеме кыла албайт. Эгерде мындай шилтеме мыйзамга же ченемдик актыларга ылайык талап кылынса, пайдалануучу ишкананын аудиторунун аудитордук корутундусунда бул шилтеме аудитордук пикири үчүн пайдалануучу ишкананын аудиторунун жоопкерчилигин чектебей тургандыгы жөнүндө көрсөтмөнү камтууга тийиш (A43-пунктун караңыз).
22. Эгерде тейлөөчү уюмдун аудиторунун ишине шилтеме пайдалануучу ишкананын аудиторунун пикирин модификациялоону түшүнүү үчүн зарыл болсо, анда пайдалануучу ишкананын аудиторунун аудитордук корутундусу пайдалануучу ишкананын аудиторунун анын аудитордук пикири үчүн жоопкерчилигин чектебей тургандыгына көрсөтмө камтылууга тийиш (A44-пунктун караңыз).

Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар

Тейлөөчү уюм тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтар, анын ичинде ички контролдоо системасы боюнча түшүнүк алуу

Маалымат булактары (9-пунктту караңыз)

⁵ АЭС 705 (кайра каралган) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы модификацияланган пикир», 6-пункт

ТЕЙЛӨӨЧҮ УЮМДУН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН
ИШКАНАНЫН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

- A1. Тейлөөчү уюм тарабынан көрсөтүүлүүчү кызматтардын мүнөзү жөнүндө маалымат булактардын кенири чөйрөсүнөн алышыши мүмкүн, мисалы:
- пайдалануучулардын колдонмосу;
 - системалардын баяндамалары;
 - техникалык колдонмолов;
 - пайдалануучу ишканы менен тейлөөчү уюмдун ортосундагы тейлөө деңгээли жөнүндө келишими же макулдашуу;
 - тейлөөчү уюмдардын, ички аудиттин же жөнгө салуучу органдардын ошол тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттары маселелери боюнча отчеттору;
 - тейлөөчү уюмдун аудиторунун отчеттору, анын ичинде жетекчиликке жазылган каттар, эгерде бар болсо.
- A2. Пайдалануучу ишкананын аудиторунун анын тейлөөчү уюм менен иштеген тажрыйбасынан, мисалы, анын башка аудитордук тапшырмаларды аткаруудагы тажрыйбасынан алган билимдери дагы тейлөөчү уюм тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын мүнөзүнө түшүндүрмө алуу үчүн пайдалуу болушу мүмкүн. Эгерде тейлөөчү уюмда кызмат көрсөтүүлөр жана бул кызмат көрсөтүүлөрдү контролдоо каражаттары стандартташтыруунун жогорку даражасына ээ болсо, бул өзгөчө пайдалуу болушу мүмкүн.

Тейлөөчү уюмдар тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын мүнөзү (9(а)-пунктун караңыз)

- A3. Пайдалануучу ишканы, мисалы, операцияларды иштеп чыгуу жана тиешелүү эсепке алууну жүргүзүү же операцияларды эсепке алуу жана тиешелүү маалыматтарды иштеп чыгуу үчүн тейлөөчү уюмдун кызмат көрсөтүүлөрүнөн пайдалана алат. Мындай кызматтарды көрсөтүүчү тейлөөчү уюмдар, мисалы, кызматкерлерге сыйакыларды берүү программалары боюнча же башка адамдардын кызыкчылыгы үчүн активдерди инвестициялаган жана тейлөөчү банктардын трасттык департаменттери; үчүнчү жактардын кызыкчылыгында ипотекалык программаларды тейлөөчү ипотекалык банктар; ошондой эле кардарларга финансалык жана учурдагы операцияларды иштетүүгө мүмкүндүк берүүчү пакеттик программалык камсыз кылууну жана технологияларды берген программалык камсыз кылууну берүүчүлөр.
- A4. Белгилүү бир аудит үчүн колдонууга мүмкүн болгон тейлөөчү уюмдун кызмат көрсөтүүлөрүнүн мисалдары:
- пайдалануучу ишкананын бухгалтердик эсебин жүргүзүү;

ТЕЙЛӨӨЧҮ УЮМДУН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН
ИШКАНАНЫН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

- активдерди башкаруу;
- пайдалануучу ишкананын агенти катары операцияларды демилгелөө, жалпылоо же иштеп чыгуу.

Чакан ишканалардын өзгөчөлүктөрү

- A5. Чакан ишканалар белгилүү бир операциялардан (мисалы, эмгек акыга салыктарды төлөө) жана аларды эсепке алууну жүргүзүүдөн тартып финанссылык отчеттуулукту даярдоого чейин башка тараалтын бухгалтердик эсепке алууну жүргүзүү жаатындагы ар кандай кызмат көрсөтүүлөрүнөн пайдалана алышат. Финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн мындай тейлөөчү уюмдун кызмат көрсөтүүлөрүн пайдалануу чакан ишкананын жетекчилигин жана, эгерде туура келсе, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү адамдарды финанссылык отчеттуулук боюнча жоопкерчиликтен бошотпойт.⁶

Тейлөөчү уюм тарабынан иштелип чыгуучу операциялардын мүнөзү жана олуттуулугу (9(b)-пунктун караңыз)

- A6. Тейлөөчү уюм пайдалануучу ишкананын ички контролдоо системасына таасир этүүчү саясатты жана жол-жоболорду белгилей алат. Бул саясаттар жана жол-жоболор, жок эле дегенде жарым-жартылай, физикалык жана функционалдык жактан пайдалануучу ишканадан ажыратылган. Тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттары пайдалануучу ишкананын контролдоо каражаттары үчүн маанилүүлүгү тейлөөчү уюм тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын мүнөзүнөн, анын ичинде пайдалануучу ишканы үчүн иштелип жаткан операциялардын мүнөзүнөн жана олуттуулугунан көз каранды. Айрым учурларда тейлөөчү уюм тарабынан иштелип чыгуучу операциялар жана тиешелүү эсептер пайдалануучу ишкананын финанссылык отчеттуулугу үчүн олуттуу эмес болушу мүмкүн, бирок иштелип чыгуучу операциялардын мүнөзү маанилүү болуп калышы мүмкүн жана мындай жагдайларда пайдалануучу ишкананын аудитору бул контролдоо каражаттар түшүнүгүн алуу зарылчылыгы жөнүндө тыянакка келиши мүмкүн.

Тейлөөчү уюм менен пайдалануучу ишкананын ишинин өз ара аракеттенүү даражасы (9(c)-пунктун караңыз)

- A7. Тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттарынын пайдалануучу ишкананын контролдоо каражаттары үчүн маанилүүлүгү дагы анын иш-аракеттеринин пайдалануучу ишкананын иш-аракеттери менен өз ара аракеттенүү даражасынан көз каранды. Иш-аракеттин өз ара

⁶ АЭС 200 “Көз карандысыз аудитордун негизги максаттары жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитти жүргүзүү”, 4 жана А4–А5-пункттар.

аракеттенүү даражасы пайдалануучу ишкананын тейлөөчү уюм тарабынан аткарылган маалыматтарды иштеп чыгууга контролдун натыйжалуу каражаттарын колдонуу мүмкүнчүлүгүнө жана артыкчылыктарына ээ болгон чектердеги даражасын билдириет. Мисалы, пайдалануучу ишкана менен тейлөөчү уюмдун иш-аракетинин ортосунда жогорку денгээлдеги өз ара аракеттенүү бар, мында пайдалануучу ишкана операцияларды жүргүзүүнү авторлоштурат, ал эми тейлөөчү уюм аларды иштеп чыгат жана бухгалтердик эсепке алууну жүргүзөт. Мындей жагдайларда пайдалануучу ишкана тарабынан мындай операцияларга контролдоонун натыйжалуу каражаттарын киргизүү максатка ылайыктуу болуп калышы мүмкүн. Экинчи жагынан, тейлөөчү уюм өзү демилгелеген же пайдалануучу ишкананын операцияларын баштапкы эсепке алууну, иштеп чыгууну жана эсепке алууну жүргүзгөн учурда, бул эки уюмдун ишинин өз ара аракеттенүү даражасы төмөнүрөөк болуп саналат. Мындей жагдайларда пайдалануучу ишкана пайдалануучу ишканадагы бул операцияларга контролдоонун натыйжалуу каражаттарын киргизүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болбошу мүмкүн же андай кылбай коюушу мүмкүн жана тейлөөчү уюмда пайдалануучу контролдоо каражаттарына таяныши мүмкүн.

Пайдалануучу ишкана менен тейлөөчү уюмдун ортосундагы мамилелердин мүнөзү (9(d) пунктун караңыз)

A8. Пайдалануучу ишкана менен тейлөөчү уюмдун ортосундагы тейлөө деңгээли жөнүндөгү келишими же макулдашуу төмөнкүдөй маселелер боюнча жоболорду караштырыши мүмкүн:

- пайдалануучу ишканага берилүүгө тийиш маалыматтар жана тейлөөчү уюмдун иш-аракетине тиешелүү операцияларды демилгелөө милдеттери;
- бухгалтердик жазууларды жүргүзүү формасына же аларга жетүүнүн тартибине карата жөнгө салуучу органдардын талаптарын колдонуу;
- эгерде ал каралган болсо, зыяндын ордун толтуруу, милдеттемелер аткарылбай калган учурда пайдалануучу ишканага берилет;
- тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттары жөнүндө отчет берүү ниети жана, эгерде мындей ниет болсо, отчеттун 1 же 2-типтеги экендигин аныктоо;
- пайдалануучу ишкананын аудиторунда пайдалануучу ишкананын тейлөөчү уюмда жүргүзүлүүчү бухгалтердик эсепке алуу маалыматтарына, ошондой эле аудит жүргүзүү үчүн зарыл болгон башка маалыматтарга кирүү укугуунун болушу; жана

**ТЕЙЛӨӨЧҮ УЮМДУН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН
ИШКАНАНЫН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

- макулдашууда пайдалануучу ишкананын аудитору менен тейлөөчү уюмдун аудиторунун ортосунда түздөн-түз байланышу мүмкүнчүлүгүнүн болушу.
- A9. Тейлөөчү уюм менен пайдалануучу ишкананын ортосунда, ошондой эле тейлөөчү уюм менен тейлөөчү уюмдун аудиторунун ортосунда түздөн-түз өз ара аракеттенүү бар. Бул мамилелер сезсүз түрдө пайдалануучу ишкананын аудитору менен тейлөөчү уюмдун аудиторунун ортосундагы түздөн-түз өз ара аракеттенүүгө алыш келбейт. Эгерде пайдалануучу ишкананын аудитору менен тейлөөчү уюмдун аудиторунун ортосунда түздөн-түз өз ара аракеттенүү жок болсо, алардын ортосундагы маалыматтык өз ара аракеттенүү адатта пайдалануучу ишканана менен тейлөөчү уюм аркылуу жүзөгө ашырылат. Пайдалануучу ишкананын аудитору менен тейлөөчү уюмдун аудиторунун ортосундагы түздөн-түз өз ара аракеттенүү тиешелүү этикалык ченемдерди жана купуялтуулук принциптерин эске алуу менен да пайда болушу мүмкүн. Пайдалануучу ишкананын аудитору, мисалы, пайдалануучу ишкананын аудиторунун атынан төмөнкүдөй жол-жоболорду откаруу үчүн тейлөөчү уюмдун аудиторунун кызмат көрсөтүүлөрүнөн пайдалана алат:
- (a) тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттарын тестирлөө; же
 - (b) пайдалануучу ишкананын тейлөөчү уюм тарабынан жүргүзүлүүчү финанссылык отчеттуулугундагы ошол операцияларды жана эсептер боюнча калдыктарды маани-маңызы боюнча текшерүү жол-жоболору.

Мамлекеттик сектордун ишканаларынын өзгөчөлүктөрү

- A10. Мамлекеттик сектордун аудиторлору адатта мыйзамдарда белгиленген жетүүнүн кенири укуктарынан пайдаланышат. Бирок, мындай жетүү укуктары колдонулбаган, анда тейлөөчү уюм башка юрисдикцияда жайгашкан жагдайлар болуп калышы мүмкүн. Мындай учурларда мамлекеттик сектордун аудиторуна тиешелүү укуктарды алууга жетүү мүмкүнчүлүгүн аныктоо үчүн бул юрисдикцияда колдонулуучу мыйзамдарды түшүнүү талап кылышы мүмкүн. Мамлекеттик сектордун аудитору ошондой эле жетүү укуктарын ала алат же пайдалануучу ишканадан пайдалануучу ишканана менен тейлөөчү уюмдун ортосундагы ар кандай келишимдик макулдашууларга жетүү укуктары жөнүндө жобону киргизүүнү сурана алат.
- A11. Мамлекеттик сектордун аудиторлору ошондой эле мыйзамдарды, ченемдик актыларды сактоого же кандайдыр бир башка укук булактарына карата контролдоо каражаттарына же маани-маңызы боюнча текшерүү жол-жоболоруна тест өткөрүү үчүн башка аудиторду тарта алат.

*Тейлөөчү уюм тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарга байланыштуу
контролдоо каражаттарын түшүнүү (10-пункттуу караңыз)*

A12. Пайдалануучу ишканы тейлөөчү уюмдун кызмат көрсөтүүлөрү үчүн контролдоо каражаттарын колдоно алат, аларды пайдалануучу ишканын аудитору тесттен өткөрө алат, бул ага тейлөөчү уюм тарабынан колдонулуучу контролдоо каражаттарына карабастан тиешелүү өбөлгөлөрдүн айрымдарына же бардыгына карата натыйжалуу иштеп жатат деген тыянак чыгаруу мүмкүнчүлүгүн берет. Эгерде пайдалануучу ишканы, мисалы, кызматкерлер менен эмгек ақыларды төлөп берүү боюнча өз эсептешүүлөрүн иштеп чыгуу үчүн тейлөөчү уюмдун кызмат көрсөтүүлөрүнөн пайдаланса, пайдалануучу ишканы олуттуу бурмалоолордун алдын ала же таба ала турган эмгек ақыларды эсептешүү боюнча маалыматтарды берүү жана алуу үчүн контролдоо каражаттарын пайдалана алат. Бул контролдоо каражаттары төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн:

- тейлөөчү уюмга өткөрүп берилген маалыматтарды бул маалыматтар иштелип чыккандан кийин тейлөөчү уюмдан алынган маалыматтык отчеттор менен салыштыруу;
- эсептөөлөрдүн тууралыгына карата айлык акынын суммаларын тандалма кайра эсептөө жана анын негиздүүлүгүнө карата төлөм ведомостунун жалпы суммасын текшерүү.

A13. Мындай кырдаалда пайдалануучу ишканын аудитору пайдалануучу ишканын айлык акы боюнча маалыматтарды иштеп чыгууну контролдоо каражаттарына тестирилөө жүргүзө алат, бул пайдалануучу ишканын аудиторуна анын контролдоо каражаттары айлык акы боюнча операциялар менен байланышкан өбөлгөлөргө карата натыйжалуу иштеп жатат деген тыянак чыгаруу үчүн негиз болот.

A14. A14. АЭС 315 (кайра каралган)⁷ айрым тобокелдиктерге карата пайдалануучу ишканын аудитору маани-манзызы боюнча текшерүү жол-жоболорун өткөрүүнүн негизинде гана жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди чогултуу мүмкүн эмес же өтө кымбат деген тыянакка келиши мүмкүн. Мындай тобокелдиктер операциялардын күнүмдүк жана олуттуу түрлөрүн жана эсептер боюнча калдыктардын так эмес же толук эмес жазуулары менен байланыштуу болушу мүмкүн, алардын мунөздүү белгилери көп учурларда маанилүү эмес кол кийлигишүүсү менен же таптакыр анысы жок жогорку автоматташтырылган иштеп чыгууга жол берет. Автоматташтырылган иштеп чыгууну жүргүзүүгө мүмкүндүк берген мындай өзгөчөлүктөр пайдалануучу ишканы тейлөөчү уюмдардын кызмат көрсөтүүлөрүнөн пайдалангандын учурларда өзгөчө күчтүү

⁷ АЭС 315 (кайра каралган), 30-пункт

булушу мүмкүн. Мындай учурларда бул тобокелдиктер үчүн пайдалануучу ишкананын контролдоо каражаттары жүргүзүлп жаткан аудит үчүн маанилүү жана пайдалануучу ишкананын аудитору мындай контролдоо каражаттарын түшүнүүнү алууга, ошондой эле аларды ушул Стандарттын 9 жана 10-пункттарына ылайык баалоого тийиш.

(Пайдалануучу ишканадан жетиштүү түшүнүк алуу мүмкүн болбогон учурларда андан аркы жол-жоболор (12-пунктту караңыз))

A15. Пайдалануучу ишкананын аудиторунун 12-пунктта эскертилген жол-жоболордун кайсынысын ал пайдалануучу ишкананын тейлөөчү уюмдун кызмат көрсөтүүлөрүн пайдаланууга карата олуттуу бурмaloолорду табуунун жана тобокелдиктерин баалоонун негиздерин камсыз кылуу үчүн зарыл болгон маалыматтарды алууга өзүнчө да, башка жол-жоболор менен айкалыштыруу менен да жүргүзүү жөнүндө чечими төмөнкүдөй факторлорго көз каранды болушу мүмкүн:

- пайдалануучу ишкананын да, тейлөөчү уюмдун да көлөмдөрү;
- пайдалануучу ишкананын операцияларынын татаалдыгы жана тейлөөчү уюм тарабынан корсөтүлүүчү кызматтардын татаалдыгы;
- тейлөөчү уюмдун жайгашкан жери (мисалы, пайдалануучу ишкананын аудитору, эгерде тейлөөчү уюм алыссы жерде жайгашкан болсо, пайдалануучу ишкананын аудиторунун атынан тейлөөчү уюмдагы жол-жоболорду жүргүзүү үчүн башка аудиторду тартуу жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн);
- жүргүзүлгөн жол-жоболордун натыйжасында пайдалануучу ишкананын аудитору жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди ала тургандыгын күтүү; жана
- пайдалануучу ишкана менен тейлөөчү уюмдун ортосундагы өз ара мамилелердин мүнөзү.

A16. Тейлөөчү уюм анын контролдоо каражаттарынын сыпattамасын жана түзүмдерүн камтыган отчетту даярдоо үчүн (1-типтеги отчет) же анын контролдоо каражаттарынын сыпattамасын жана түзүмүн алардын операциялык натыйжалуулугу менен катар (2-типтеги отчет) даярдоо үчүн тейлөөчү уюмдун аудиторун тарта алат. 1 же 2-типтеги отчеттор Ишенимди камсыз кылуучу тапшырмалардын эл аралык стандарттына (ИКТЭС) 3402⁸ же тиешелүү ыйгарым укуктуу же стандарттарды иштеп чыгуу боюнча таанылган уюм тарабынан белгиленген стандарттарга

⁸ ИКТЭС 3402 “Тейлөөчү уюмдун аудиторунун тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттары жөнүндө ишенимди камсыз кылуучу тапшырма боюнча корутундусу”

ылайык даярдалышы мүмкүн (мында бул отчеттор башкача атальышы мүмкүн, мисалы, А тибиндеги отчеттор же В тибиндеги отчеттор).

- A17. 1-типтеги отчетту же 2-типтеги отчетту алуу мүмкүнчүлүгү, адатта тейлөөчү уюм менен пайдалануучу ишкананын ортосундагы келишимде тейлөөчү уюм тарабынан мындай отчетту берүү жөнүндөгү тиешелүү шарттар каралганынан көз каранды болот. Практикалык себептерден улам тейлөөчү уюм анын пайдалануучу ишканаларына 1-типтеги отчетту же 2-типтеги отчетту берүүнүн максатка ылайыктуулугу тууралуу өз алдынча чечим кабыл алыши мүмкүн. Бирок, кээ бир учурларда 1-типтеги же 2-типтеги отчет пайдалануучу ишканалар үчүн жеткиликтүү эмес болуп калышы мүмкүн.
- A18. Айрым жагдайларда пайдалануучу ишкана бир же бир нече маанилүү бизнес бирдиктерин же кызматтарды салыктык пландаштыруу жана салык мыйзамдарынын талаптарын сактоо же финанссы жана бухгалтердик эсепке алуу кызматы, же болбосо контролдоо кызматы сыйктуу бир же бир нече тейлөөчү уюмдарга тышкы подрядга өткөрүп бере алат. Тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттары жөнүндө отчет мындай жагдайларда жок болушу мүмкүн болгондуктан, пайдалануучу ишкананын жетекчилиги менен тейлөөчү уюмдун жетекчилиги түздөн-түз өз ара аракеттенүү мүмкүнчүлүгү пайда болгондо, тейлөөчү уюмга баруу пайдалануучу ишкананын аудиторуна тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттары түшүнүгүн алуу мүмкүнчүлүгүн берүүчү эң натыйжалуу жол-жобо болушу мүмкүн
- A19. Анын натыйжасында тейлөөчү уюмдун тиешелүү контролдоо каражаттары жөнүндө зарыл маалымат алына турган жол-жоболорду жүргүзүү үчүн башка аудитор тартылыши мүмкүн. Эгерде 1-типтеги же 2-типтеги отчет чыгарылса, пайдалануучу ишкананын аудитору бул жол-жоболорду өткөрүү үчүн тейлөөчү уюмдун аудиторун тарта алат, анткени пайдалануучу ишкананын аудитору менен тейлөөчү уюмдун ортосундагы мамилелер мурунтан эле түзүлгөн. Пайдалануучу ишкананын аудитору башка аудитордун ишинин натыйжаларын колдонгон учурда, АЭС 600⁹ дөгү көрсөтмөлөрдү пайдалуу деп эсептеши мүмкүн, анткени бул Стандарт башка аудитордун ишин (анын ичинде ошол аудитордун көз карандысыздыгын жана кесиптик компетенттүүлүгүн) түшүнүүгө, башка аудитордун иштин мүнөзүн, мөөнөттөрүн жана көлөмүн пландаштыруу боюнча, ошондой эле

⁹ АЭС 600 «Топтун финанссылык отчеттуулугунун (анын ичинде компоненттердин аудиторлорунун ишинин) аудитинин өзгөчөлүктөрүнүн» 2-пунктунда мындай деп айтыват: “Аудитор ушул Стандартты конкреттүү жагдайларга жараша өзгөртүүлөрү менен зарыл учурда, бул аудитор башка аудиторлорду топтун финанссылык отчеттуулугу болуп саналбаган финанссылык отчеттуулуктун аудитине тарткан учурларда пайдалуу деп эсептеши мүмкүн...». Ошондой эле АЭС 600дун 19-пунктун караңыз.

**ТЕЙЛӨӨЧҮ УЮМДУН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН
ИШКАНАНЫН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

чогултулган аудитордук далилдердин жетиштүүлүгүн жана талаптагыдай мүнөзүн баалоо баюнча ишине катышууга байланыштуу.

- A20. Пайдалануучу ишканы тейлөөчү уюмдун кызмат көрсөтүүлөрүн пайдалана алат, ал өз кезегинде пайдалануучу ишканага көрсөтүлүүчү кызматтардан пайдалангандык финансыйлык отчеттүүлүктүү даярдо менен байланышкан пайдалануучу ишкананын маалымат системасынын бөлүгү болуп саналган айрым кызматтарды көрсөтүү үчүн тейлөөчү уюмдун субподрядчыларынын кызмат көрсөтүүлөрүн пайдаланат. Бул тейлөөчү уюмдун субподрядчысы тейлөөчү уюмдан өзүнчө уюм болушу мүмкүн же тейлөөчү уюм менен байланышта болушу мүмкүн. Пайдалануучу ишкананын аудиторуна тейлөөчү уюмдун субподрядчысынын контролдоо каражаттарын кайра карап чыгуу талап кылышы мүмкүн. Тейлөөчү уюмдун бир же бир нече субподрядчысы колдонулган жагдайларда пайдалануучу ишканы менен тейлөөчү уюмдун ишинин ортосундагы өз ара аракеттенүү даражасы жогорулайт, ал эми өз ара аракеттенүү буга чейин эле пайдалануучу ишкананы, тейлөөчү уюмду жана тейлөөчү уюмдун субподрядчысын камтыган. Бул өз ара аракеттенүүлөрдүн даражасы, ошондой эле тейлөөчү уюм менен тейлөөчү уюмдун субподрядчылары тарабынан иштелип чыгуучу операциялардын мүнөзү жана олуттуулугу тейлөөчү уюмдун жана пайдалануучу ишкананын контролдоо каражаттары үчүн тейлөөчү уюмдун субподрядчыларын контролдоо каражаттарынын маанилүүлүгүн аныктоодо пайдалануучу ишкананын аудитору кароого тийиш болгон эң маанилүү факторлор болуп саналат.

Пайдалануучу ишкананын аудиторунун тейлөөчү уюмду түшүнүүсү үчүн 1 жисана 2-типтеги отчетторду колдонуу (13-14-пункттарды караңыз)

- A21. Пайдалануучу ишкананын аудитору кесиптик уюмунан же башка практикалык адистерден тейлөөчү уюмдун аудитору жөнүндө маалыматты суроо-талап кыла алат жана тейлөөчү уюмдун аудиторунун иш-аракеттери жөнгө салуучу органдар тарабынан көзөмөлдөнүүгө тийиштигин аныктай алат. Тейлөөчү уюмдун аудитору тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттары жөнүндө отчетторго карата башка стандарттар кабыл алынган юрисдикцияда тажрыйбаланышы мүмкүн жана пайдалануучу ишкананын аудитору тейлөөчү уюмдун аудитору тарабынан колдонулуучу болустандарды иштеп чыгуу жана бекитүү боюнча уюмдан ала алат.
- A22. 1 же 2-типтеги отчет пайдалануучу ишканы жөнүндө маалымат менен биргэ пайдалануучу ишкананын аудиторуна төмөнкүдөй маселелерди түшүнүп алууга жардам берет:
- (а) тейлөөчү уюмдун субподрядчыларын колдонууну кошкондо, пайдалануучу ишкананын операцияларын иштеп чыгууга таасир

**ТЕЙЛӨӨЧҮ УЮМДУН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН
ИШКАНАНЫН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

этиши мүмкүн болгон тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттарынын ошол аспектилери;

- (b) пайдалануучу ишкананын финанссылык отчеттуулугундагы олуттуу бурмaloолор келип чыгышы мүмкүн болгон операциялардын бул агымындагы тармактарды аныктоо максатында тейлөөчү уюм аркылуу олуттуу операциялардын агымы;
- (c) пайдалануучу ишкананын финанссылык отчеттуулугунун ебөлгөлөрү учун маанилүү болуп санаалган тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттарынын максаттары; жана
- (d) тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттары пайдалануучу ишкананын финанссылык отчеттуулугундагы олуттуу бурмaloолорго алып келиши мүмкүн болгон операцияларды иштеп чыгуудагы каталардын алдын алуу же табуу жана ондоо максаттары учун талаптагыдай түрдө иштелип чыккандыгы жана ишке киргизилгендиgi жөнүндө маселе.

1 же 2-типтеги отчет пайдалануучу ишкананын аудиторуна олуттуу бурмaloолордун тобокелдиктерин аныктоо жана баалоо учун жетиштүү маалыматтарды алууга жардам берет. Бирок, 1-типтеги отчетто тиешелүү контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугунун эч кандай далилдери камтылбайт.

A23. Пайдалануучу ишкананын отчеттук мезгилиндеги күнгө карата же анын чектеринен чыккан мезгилге карата даярдалган 1-типтеги же 2-типтеги отчет аудиторго, эгерде мындай отчет башка булактардан алынган учурдагы маалымат менен толукталса, тейлөөчү уюмда колдонуулучу контролдоо каражаттарын алдын ала түшүнүп алууга жардам бере алат. Эгерде тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттарынын сыппаттамасы аудиттелүүчү мезгилдин башталышында же ага чейинки мезгилде даярдалса, пайдалануучу ишкананын аудитору 1-типтеги же 2-типтеги отчеттогу маалыматты актуалдаштыруу учун төмөнкүдөй жол-жоболорду аткарыши мүмкүн:

- тейлөөчү уюмдагы өзгөртүүлөрдү пайдалануучу ишкананын персоналы менен талкуулоо, алар өздөрүнүн кызматтык милдеттерине жараша мындай өзгөртүүлөр жөнүндө билүүгө тийиш;
- тейлөөчү уюмдун учурдагы документтеринин жана алардан келген корреспонденциянын сереби; же
- тейлөөчү уюмдун персоналы менен өзгөртүүлөрдү талкуулоо.

**Олуттуу бурмалоолордун бааланган тобокелдиктерине жооп иретинде
чара көрүү (15-пунктту караңыз)**

- A24. Тейлөөчү уюм тарабынан пайдалануу пайдалануучу ишкананын олуттуу бурмалоо тобокелдигин жогорулатууга алыш келеби же жоккүп деген суроо бул кызмат көрсөтүүлөр мүнөзүнө жана бул кызмат көрсөтүүлөрдү контролдоо каражаттарына көз каранды; кээ бир учурларда тейлөөчү уюмду тартуу пайдалануучу ишкананын, өзгөчө, эгерде пайдалануучу ишкананын өзү операцияларды демилгелөө, жалпылоо жана иштег чыгуу сыйктуу белгилүү бир иш-аракеттердин түрлөрүндө зарыл тажрыйбага ээ болбосо же жетиштүү ресурстары жок болсо (мисалы, МТ-системасы), олуттуу бурмалоо тобокелдигин азайтышы мүмкүн.
- A25. Тейлөөчү уюм пайдалануучу ишкананын бухгалтердик эсеп маалыматтарынын олуттуу элементтерин жүргүзгөн учурда, пайдалануучу ишкананын аудитору мындай маалыматтарга контролдоо каражаттарынын ишине тиешелүү жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алуу үчүн же операциялардын ырасталышын алуу же бул маалыматтарда чагылдырылган эсептер боюнча калдыктарды алуу үчүн, же болбосо бул маселенин экөөсүн тен чечүү үчүн түздөн-түз ошол маалыматтарга жеткиликтүүлүк керек болушу мүмкүн. Мындай жеткиликтүүлүк, же болбосо тейлөөчү уюмдун имаратында бухгалтердик эсеп маалыматтарын физикалык текшерүүнү, же болбосо пайдалануучу ишкананын имаратынан же башка жерден электрондук түрдө жүргүзүлүүчү маалыматтарды талдоону, же болбосо бул эки ыкманын айкалышын билдириши мүмкүн. Эгерде түздөн-түз жеткиликтүүлүк электрондук каражаттар аркылуу ишке ашырылса, пайдалануучу ишкананын аудитору тейлөөчү уюм жооптуу болгон пайдалануучу ишкананын маалыматтарынын толуктугуну жана бүтүндүгүнө контролдоо каражаттары тейлөөчү уюм тарабынан колдонулуучу жетиштүүлүктүн далилдерин ала алат.
- A26. Колдогу активдерди же тейлөөчү уюм тарабынан пайдалануучу ишкананын атынан жасалган операцияларды билдирген эсептер боюнча калдыктарга карата чогултууга зарыл болгон аудитордук далилдердин мүнөзүн жана көлөмүн аныктоодо, пайдалануучу ишкананын аудитору төмөнкүдөй жол-жоболорду аткаруу мүмкүнчүлүгүн карашы мүмкүн:
- (а) пайдалануучу ишкананын карамагында турган жазууларды жана документтерди текшерүү: далилдердин бул булагынын ишенимдүүлүгү пайдалануучу ишканада сакталган бухгалтердик эсепке алуунун маалыматтарынын мүнөзү жана көлөмү менен жана тастыкталуучу документтерде аныкталат. Айрым учурларда пайдалануучу ишкана өзүнүн атынан жүзөгө

ТЕЙЛӨӨЧҮ УЮМДУН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН
ИШКАНАНЫН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ашырылган конкреттүү операциялардын көз карандысыз деталдуу эсепке алууларын же документтерин жүргүзө албайт;

- (b) тейлөөчү уюмдун карамагында турган жазууларды жана документтерди текшерүү: пайдалануучу ишкананын аудиторунун тейлөөчү уюмдун жазууларына жетүү мүмкүнчүлүгү пайдалануучу ишкана менен тейлөөчү уюмдун ортосундагы келишимде белгилениши мүмкүн. Пайдалануучу ишкананын аудитору ошондой эле анын атынан тейлөөчү уюм тарабынан жүргүзүлүүчү пайдалануучу ишкананын жазууларына жетүү учун башка аудиторду тартышы мүмкүн;
- (c) тейлөөчү уюмдан эсептер боюнча калдыктардын жана операциялардын ырастоосун алуу: эгерде пайдалануучу ишкана эсептер боюнча калдыктардын жана операциялардын көз карандысыз эсепке алууну жүргүзсө, пайдалануучу ишкананын жазууларын бекемдөөчү тейлөөчү уюмдун ырастоосу тиешелүү операциялардын жана активдердин бар экендигинин ишенимдүү аудитордук далилин бере алат. Мисалы, инвестицияларды жана депозитарийлерди башкарууучу сыйктуу бир нече тейлөөчү уюмдар тарабынан пайдаланылган жана бул тейлөөчү уюмдар көз карандысыз эсепке алууларды жүргүзгөн учурларда, пайдалануучу ишкананын аудитору бул ишканалардын эсептер боюнча калдыктарын пайдалануучу ишкананын көз карандысыз эсепке алуусунун жазуулары менен бул маалыматты салыштыруу учун ырастай алат;

Эгерде пайдалануучу ишкана көз карандысыз эсепке алууну жүргүзбөсө, анда тейлөөчү уюмдан алынган ырастоочу маалымат тейлөөчү уюм тарабынан жүргүзүлгөн жазууларда чагылдырылган нерселердин баяндамасы гана болуп саналат. Ошентип, мындай тастыктоолор өзүнөн өзү ишенимдүү аудитордук далилдер болуп саналбайт. Мындай жагдайларда пайдалануучу ишкананын аудитору көз карандысыз далилдердин альтернативдүү булагын белгилөө мүмкүнчүлүгү жөнүндө маселени карашы мүмкүн;

- (d) пайдалануучу ишкана тарабынан жүргүзүлгөн жазууларга же тейлөөчү уюмдан алынган отчетторго карата талдоо жол-жоболорун жүргүзүү: талдоо жол-жоболорунун натыйжалуулугу ар бир өбөлгөлөр учун алмашып туршуу ыктымал жана жеткиликтүү маалыматтын көлөмүнө жана деталдаштыруу даражасына жараша болушу мүмкүн.

- A27. Пайдалануучу ишкананын аудиторлорунун кызыкчылыгы учун мааниманызы боюнча текшерүү жол-жоболору башка аудитор тарабынан жүргүзүлүшү мүмкүн. Мындай тапшырма, бир жагынан пайдалануучу

**ТЕЙЛӨӨЧҮ УЮМДУН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН
ИШКАНАНЫН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

ишкананын анын аудиторунун, экинчи жагынан тейлөөчү уюм менен анын аудиторунун ортосунда мақулдашылган жол-жоболорду башка аудитор тарабынан жүргүзүлүшүн камтышы мүмкүн. Башка аудитор тарабынан жүргүзүлгөн жол-жоболордун натыйжалары алар жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди берерин же бербесин аныктоо максатында пайдалануучу ишкананын аудитору тарабынан карапат. Мындан тышкary мамлекеттик органдар тарабынан берилген же келишимдин шарттарында карапалган талаптар болушу мүмкүн, аларга ылайык тейлөөчү уюмдун аудитору өзүнүн мүнөздөрүнө жараша маани-маңызы боюнча олуттуу текшерүү жол-жоболору болуп саналган кандайдыр бир жол-жоболорду жүргүзөт. Тейлөөчү уюм тарабынан иштелип чыккан эсептер боюнча калдыктарга жана операцияларга карата зарыл жол-жоболорду колдонуунун тиешелүү натыйжалары пайдалануучу ишкананын аудиторлору тарабынан өздөрүнүн аудитордук пикирлерин, тиешелүү жол-жоболорду, пайдалануучу ишкананын аудиторуна бериле турган аудитордук документтерди мақулдашууну же ага жетүү шарттарын негиздөө учун зарыл болгон далилдердин бөлүгү катары пайдаланылыши мүмкүн

- A28. Кээ бир жагдайларда, атап айтканда пайдалануучу ишкананын аудиторлору өзүнүн финанссылык кызматынын айрым же бардык компоненттерин тейлөөчү уюмга тышкы ижарага берген учурда, пайдалануучу ишкананын аудитору аудитордук далилдердин маанилүү бөлүгү тейлөөчү уюмга таандык болгон кырдаалга түш болушу мүмкүн. Тейлөөчү уюмда маани-маңызы боюнча текшерүү жол-жоболорун жүргүзүү пайдалануучу ишкананын аудитору же анын атынан башка аудитор тарабынан жүргүзүлүшү талап кылышы мүмкүн. Тейлөөчү уюмдун аудитору 2-типтеги отчеттүү тапшырыши мүмкүн жана андан тышкary, пайдалануучу ишкананын аудиторунун атынан маңызы боюнча жол-жоболорду жүргүзүшү мүмкүн. Башка аудиторду тартуу пайдалануучу ишкананын аудиторунун пайдалануучу ишкананын аудиторунун аудитордук пикири билдириүү учун түшүнүктүү негизди камсыз кылуу максатында жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди чогултуу боюнча милдеттерин жокко чыгарбайт. Демек, пайдалануучу ишкананын аудитору тарабынан жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдердин чогултуулганы же чогултуулбагандыгы жана пайдалануучу ишкананын аудитору маани-маңызы боюнча текшерүүнүн кошумча жол-жоболорун аткарышы керектиги же кереги жоктугу жөнүндө масселенин карапалышы пайдалануучу ишкананын аудиторунун башка аудитор тарабынан текшерүүнүн жол-жоболорун башкарууга, көзөмөлдөөгө жана аткарууга тартууну божомолдойт.

Контролдоо каражаттарын тестирлөө (16-пункттуу караңыз)

- A29. Пайдалануучу ишкананын аудитору АЭС 330¹⁰ стандартына ылайык белгилүү бир жагдайларда тиешелүү контролдоо каражаттарынын натыйжалуулугу жөнүндө жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди чогултуу үчүн контролдоо каражаттарына тесттерди иштеп чыгууга жана өткөрүүгө тийиш. Тейлөөчү уюмдун контекстинде бул талап төмөнкүдөй учурларда колдонулат:
- (a) пайдалануучу ишкананын аудиторунун олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин баалоосу тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттары натыйжалуу иштеп жатат деген күтүүнү камтыйт (башкача айтканда, пайдалануучу ишкананын аудитору маани-маңызы боюнча текшерүү жол-жоболорунун мүнөзүн, мөөнөттөрүн жана көлемүн аныктоодо тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугуна таянууга ниеттенет); же
 - (b) Мындай жагдайларда пайдалануучу ишкананын аудитору жана тейлөөчү уюмдун аудитору үчүн жол-жоболору жүргүзүүгө чейинки маани-маңызы боюнча алдын ала текшерүү пайдалуу болушу мүмкүн, пайдалануучу ишкананын өбөлгөлөрдүн денгээлинде өзү менен өзү же контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугунун тесттери менен айкалыштырууда жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди бере албайт.
- A30. Эгерде 2-типтеги отчет жок болсо, пайдалануучу ишкананын аудитору пайдалануучу ишкананын аудитору 2-типтеги отчеттүү тиешелүү контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугун тестирлөөнү камтыган тарта алат, же болбосо пайдалануучу ишкананын аудитору тейлөөчү уюмда жол-жоболорду жүргүзүү үчүн бул контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугун тестирлөөчү башка аудиторду тарта алат. Пайдалануучу ишкананын аудитору ошондой эле тейлөөчү уюм менен мақұлдашыу боюнча тейлөөчү уюмга барып, тиешелүү контролдоо каражаттарынын тесттөн өткөрө алат. Пайдалануучу ишкананын аудитору тарабынан тобокелдиктердин бааланышы башка аудитордун ишинин натыйжасында алынган бардык далилдердин жана пайдалануучу ишкананын аудиторунун жеке өзү жүргүзгөн жол-жоболордун комбинациясына негизделет.

¹⁰ АЭС 330, 8-пункт

ТЕЙЛӨӨЧҮ УЮМДУН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН
ИШКАНАНЫН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

2-типтеги отчеттуу тейлөөчү уюмдагы контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугунун аудитордук далилдеринин катары пайдалануу (17-пункттуу караңыз)

А31. 2-типтеги отчет пайдалануучу ишкананын бир нече түрдүү аудиторлорунун керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн арналышы мүмкүн; андиктан тейлөөчү уюмдун аудиторунун отчетунда берилген контролдоо каражаттарынын тесттери жана натыйжалары пайдалануучу ишкананын финанссылык отчеттуулугунда маанилүү болуп саналган өбөлгөлөргө тиешеси жок болушу мүмкүн. Контролдоо каражаттарынын колдонуулучу тесттери жана натыйжалары тейлөөчү уюмдун аудиторунун аудитордук отчету колдонуучу аудитордун тобокелдиктерди баалоосун тастыктаган контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугуна карата жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдер менен камсыз кылышы боюнча бааланат. Мында пайдалануучу ишкананын аудитору төмөнкүдөй факторлорду эске алыши мүмкүн:

- (a) контролдоо каражаттарынын тесттери менен камтылган мезгилди жана бул контролдоо каражаттарына тест жүргүзүлгөндөн кийин өткөн убакытты;
- (b) тейлөөчү уюмдун аудиторунун ишинин көлөмүн жана камтылган кызмат көрсөтүүлөрдү жана процесстерди, тестириленген контролдоо каражаттарын жана аткарылган тесттерди, ошондой эле тестириленген контролдоо каражаттары пайдалануучу ишкананын контролдоо каражаттары менен кандайча өз ара аракеттенгендигин; жана
- (c) контролдоо каражаттарынын бул тесттеринин натыйжаларын жана бул контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугу жөнүндө тейлөөчү уюмдун аудиторунун пикирин.

А32. Айрым өбөлгөлөр боюнча: конкреттүү тест камтыган мезгил канчалык кыска жана ал аткарылгандан бери канча көп убакыт өтсө, ошол тест ошончолук азыраак аудитордук далилдерди бере алат. 2-типтеги отчет менен камтылган мезгилди пайдалануучу ишкананын финанссылык отчеттуулугу камтыган мезгил менен салыштырганда, эгерде 2-типтеги отчет менен камтылган мезгилдин жана ага карата пайдалануучу ишкананын аудитору ошол отчетко таянууга ниеттенген мезгил бир аз гана кесилишкен мезгил бар болсо, 2-типтеги бул отчет азыраак аудитордук далилдерди берет деген тыянакка келиши мүмкүн. Мында учурда кошумча аудитордук далилдер мурунку же кийинки мезгилди камтыган 2-типтеги отчетто берилши мүмкүн. Башка учурларда тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттарынын тесттерин жүргүзүү зарыл экендигин аныктай алат же пайдалануучу ишкананын

**ТЕЙЛӨӨЧҮ УЮМДУН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН
ИШКАНАНЫН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

аудитору бол контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугунун жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди чогултуу максатында башка аудиторду колдоно алат.

A33. Пайдалануучу ишкананын аудиторуна ошондой эле 2-типтеги отчет менен камтылган мезгилден тышкary тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттарында колдонулуучу олуттуу өзгөртүүлөр жөнүндө кошумча далилдерди чогултуу же аткарылышы керек болгон кошумча аудитордук жол-жоболорду аныктоо керек болушу мүмкүн. Тейлөөчү уюмдун аудиторунун отчетунда камтылган мөөнөттөгү убакыттын чегинен тышкary колдонулган тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттары жөнүндө кандай кошумча аудитордук далилдерди алуу керек экендигин аныктоодо маанилүү факторлор төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн:

- өбөлгөлөө деңгээлинде олуттуу бурмaloолордун бааланган тобокелдиктеринин маанилүүлүгү;
- аралык мезгилдин ичинде тестирленген конкреттүү контролдоо каражаттары жана тестирлөөдөн кийин болгон алардагы олуттуу өзгөртүүлөр, анын ичинде маалымат системасындағы, процесстердеги жана персоналдагы өзгөртүүлөр;
- бол контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугуна карата аудитордук далилдер алынган чара;
- калган мезгилдин узактығы;
- пайдалануучу ишкананын аудитору контролдоо каражаттарына таянуу менен, маани-маңызы боюнча текшерүүнүн андан кийинки жол-жоболорунун көлөмүн кыскартууга ниеттенип жаткан даражасы; жана
- контролдоо чөйрөсүнүн натыйжалуу жана пайдалануучу ишкананын контролдоо каражаттарына мониторинг жүргүзүү.

A34. Кошумча аудитордук далилдер, мисалы, пайдалануучу ишкананын калган мезгилге карата контролдоо каражаттарынын тесттеринин жайылтылышынын эсебинен же контролдоо каражаттарын тестирлөөнүн мониторинг жүргүзүүнүн эсебинен алышыши мүмкүн.

A35. Эгерде тейлөөчү уюмдун аудиторунун тесттерин кучагына алган мезгил пайдалануучу ишкананын финансыйлык отчеттүүлүк мезгилиниң алкагынан толугу менен чыгып кетсе, пайдалануучу ишкананын аудитору пайдалануучу ишкананын контролдоо каражаттары натыйжалуу иштеп жатат деген тыянакка келүү үчүн мындаи тесттерге таяна албай калат, анткени аудит өтүп жаткан мезгилде контролдоо каражаттарынын натыйжалуулугунун

ТЕЙЛӨӨЧҮ УЮМДУН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН
ИШКАНАНЫН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

далилдерин бере албайт, эгерде башка жол-жоболор өткөрүлбөгөн болсо гана.

- A36. Белгилүү бир жагдайларда тейлөөчү уюм көрсөтүүчү кызматтар, пайдалануучу ишканы белгилүү бир контролдоо каражаттарын ишке ашыра алат деген божомолдон улам иштелип чыгуусу мүмкүн. Мисалы, ушул кызмат көрсөтүүлөр, пайдалануучу ишканы контролдоо каражаттарын операцияларды авторлоштуруу үчүн пайдаланат деген жоромолдордун улам, тейлөөчү уюмдун иштеп даяр кылтусу үчүн жөнөтүүдөн мурда иштелип чыгышы мүмкүн. Мындай жагдайларда тейлөөчү уюм тарабынан контролдоо каражаттарын баяндап сүрөттөп жазууга пайдалануучу ишкананын кошумча контролдоо каражаттарынын сипаттап жазылышы киргизилиши мүмкүн. Пайдалануучу ишкананын аудитору пайдалануучу ишкананын ушул кошумча контролдоо каражаттары пайдалануучу ишканы тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтар үчүн маанилүү боло алабы же жокпу деген чечимин кабыл алат.
- A37. Эгерде пайдалануучу ишкананын аудитору, тейлөөчү уюмдун аудиторунун отчету жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдер менен камсыздай алган эмес деп эсептесе, мисалы, эгерде тейлөөчү уюмдун аудиторунун отчету өздөрү өткөргөн контролдоо каражаттарын тестиirlөөнүн жана алардын жыйынтыктыктарын баяндап сүрөттөп жазылышын камтый албаса, пайдалануучу ишкананын аудитору, тейлөөчү уюмдун аудиторунун жол-жобо жана тыянактар жөнүндө өз түшүнүгүн көңейтэ алат, муну ал пайдалануучу ишканы аркылуу тейлөөчү уюм менен байланышып жана ушул тейлөөчү уюмдун аудитору менен бул тейлөөчү уюмдун аудиторунун ишинин көлөмү жана жыйынтыгын талкуулоо мүмкүнчүлүгүн суратып алуу менен ишке ашырат. Мындан тышкary, эгерде пайдалануучу ишкананын аудитору зарыл деп эсептесе, ал пайдалануучу ишканы аркылуу тейлөөчү уюм менен байланышып, тейлөөчү уюмдун аудитору тарабынан тейлөөчү уюмда жол-жоболордун өткөрүлгөн тууралуу сурал алыши мүмкүн. Альтернатива иретинде, мындай жол-жоболор пайдалануучу ишкананын аудитору тарабынан же пайдалануучу ишкананын аудиторунун суро-талабы боюнча башка аудитор тарабынан жүргүзүлүшү мүмкүн.
- A38. Тейлөөчү уюмдун аудиторунун 2-типтеги отчету айырмачылыктарды, пайдалануучу ишкананын аудиторунун тыянағына таасир этүүчү башка маалыматтарды кошуп алганда, тестиirlөөнүн жыйынтыктарын камтыйт. Тейлөөчү уюмдун аудиторунун 2-типтеги отчетундагы тейлөөчү уюмдун аудитору тарабынан белгиленген айырмачылыктар же модификацияланган пикирлер тейлөөчү уюмдун аудиторунун мындай 2-типтеги отчеттуу олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин баалоо планында пайдалануучу ишкананын финанссылык отчетунун аудити үчүн пайдалуу болбайт деп автоматтык түрдө айтууга болбайт.

Чындыгында, тейлөөчү уюмдун аудиторунун 2-типтеги отчетундагы модификацияланган пикирлерге алыш келген мындай айырмачылыктар менен суроолор пайдалануучу ишкананын аудитору тарабынан өткөрүлгөн контролдоо каражаттарын тестирлөөгө баа берүүдө пайдалануучу ишкананын аудитору тарабынан эске алышат. Модификацияланган пикирлерге алыш келген бул айырмачылыктар менен суроолорду иликтөөдө пайдалануучу ишкананын аудитору мындай маселелерди тейлөөчү уюмдун аудитору менен талкуулаши мүмкүн. Мындай маалыматтык өз ара аракеттенүү тейлөөчү уюм менен байланыштууга жана аудиторлордун маалыматтык өз ара аракеттенүүлөрүн уюштурууга макулдук алууга тийиш болгон пайдалануучу ишкананын катышуусунан көз каранды болот.

Аудиттин жүрүшүндө табылган ички контролдоо системасындагы кемчиликтер жөнүндө маалымат берүү

А39. . Пайдалануучу ишкананын аудитору аудиттин жүрүшүндө табылган олуттуу кемчиликтер жөнүндө жазуу жүзүндө өз убагында жетекчиликке да, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга да билдириүүгө тийиш.¹¹ Пайдалануучу ишкананын аудитору ошондой эле аудиттин жүрүшүндө ички контроль системасында табылган аудитордун кесипкөйлүк ой жүгүртүүлөрүнө ылайык, жетекчиликтин көңүлүн бура турган, башка кемчиликтер жөнүндө өз убагында жоопкерчилигинин тийиштүү денгээлиндеги жетекчиликке билдириүүгө тийиш.¹² Пайдалануучу ишкананын аудитору өткөрүлгөн аудиттин жүрүшүндө табышы мүмкүн болгон жана жетекчиликке да, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга да билдириүүгө тийиш болгон маселелерге төмөнкүлөр кирет:

- пайдалануучу ишкананын тарабынан пайдаланылыши мүмкүн болгон ар кандай контролдоо каражаттарына жүргүзүлгөн мониторинг, анын ичинде 1 жана 2-типтеги отчеттордун жыйынтыктары боюнча табылган;
- 1 жана 2-типтеги отчеттордо пайдалануучу ишкананын бул кошумча контролдоо каражаттары эске салынган учурлар жана бул контролдоо каражаттары пайдалануучу ишканада пайдаланылбаган учурлар; жана
- Тейлөөчү уюмдарда керек болушу мүмкүн болгон, бирок мүмкүн пайдаланылган эмес, же 2-типтеги отчетто белуп сыппаттап жазылбаган контролдоо каражаттары.

¹¹ АЭС 265 «Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жана жетекчиликке ички контролдоо системасындагы кемчиликтер жөнүндө маалымдоо», 9–10-пункттар

¹² АЭС 265, 10-пункт

**Тейлөөчү уюмдун субподрядчысынын кызмат көрсөтүүлөрү камтылбаган 1
жана 2-типтеги отчеттор (18-пунктту караңыз)**

А40. Эгерде тейлөөчү уюм тейлөөчү уюмдун субподрядчысынын кызмат көрсөтүүлөрүн пайдаланса, тейлөөчү уюмдун аудиторунун аудитордук корутундусу тейлөөчү уюмдун субподрядчигине тиешелүү максаттарын жана контролдоо каражаттарын тейлөөчү уюмдун системаларынын сыйпаттамасына жана тейлөөчү уюмдун аудиторунун тапшырмасынын көлөмүнө киргизиши же киргизбеси мүмкүн. Отчетту даярдоонун бул эки ыкмасы тиешелүүлүгүне жараша “кошуу методу” жана “алып салуу методу” катары белгилүү. Эгерде 1-типтеги же 2-типтеги отчетто тейлөөчү уюмдун субподрядчысы тарабынан колдонуулучу контролдоо каражаттары камтылбаса, ал эми тейлөөчү уюмдун субподрядчысы тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтар пайдалануучу ишкананын финансыйлык отчеттуулугунун аудити үчүн колдонуулучу болуп саналса, пайдалануучу ишкананын аудитору ушул Стандарттын талаптарын тейлөөчү уюмдун субподрядчысына карата колдонууга тийиш. Тейлөөчү уюмдун субподрядчысы тарабынан көрсөтүлгөн кызматтарга карата пайдалануучу ишкананын аудитору аткара турган иштердин мүнөзү жана көлөмү бул пайдалануучу ишканы үчүн кызмат көрсөтүүлөрдүн мүнөзүнөн жана маанилүүлүгүнөн, ошондой эле аудит үчүн бул кызмат көрсөтүүлөрдүн колдонуулугунан көз каранды болот. 9-пунктта баяндалган талаптарды колдонуу пайдалануучу ишкананын аудиторуна тейлөөчү уюмдун субподрядчысынын таасирин, ошондой эле аткарыла турган иштин мүнөзүн жана көлөмүн аныктоодо жардам берет.

**Тейлөөчү уюмдун ишине байланыштуу ак ниетсиз аракеттер,
мыйзамдарды жана ченемдик актыларды сактабагандык жана
ондолбогон бурмaloолор (19-пунктту караңыз)**

А41. Пайдалануучу ишканалар менен түзүлгөн келишимге ылайык тейлөөчү уюмдан тейлөөчү уюмдардын жетекчилиги же кызматкерлери тарабынан ак ниетсиз аракеттердин, мыйзамдардын жана ченемдик актылардын сакталбагандыгынын же ондолбогон бурмaloолордун ар кандай учурлары жөнүндө маалыматты тиешелүү пайдалануучу ишканаларга ачып көрсөтүү талап кылышы мүмкүн. 19-пункттун талаптарына ылайык пайдалануучу ишкананын аудитору пайдалануучу ишкананын жетекчилигинен тейлөөчү уюм кандайдыр бир окшош көйгөйлөрдү билдирилгендиги тууралуу маалыматты сураштырат, пайдалануучу ишкананын аудиторунун андан аркы аудитордук жол-жоболорунун мүнөзүнө, мөөнөттөрүнө жана көлөмүнө пайдалануучу ишканы тарабынан билдирилген маалыматтар таасир эткендигин баалайт. Айрым жагдайларда пайдалануучу ишкананын аудиторуна мындай баалоону жүргүзүү үчүн кошумча маалыматтар

талаап кылышыны мүмкүн жана ал пайдалануучу ишканага тейлөөчү уюмдан зарыл болгон маалыматты суроо өтүнүчү менен кайрыла алат.

Пайдалануучу ишкананын аудитору тарабынан корутунду берүү (20-пунктту караңыз)

A42. Пайдалануучу ишкананын аудитору тейлөөчү уюм тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарга карата, алар тейлөөчү уюмдун финанссылык отчеттуулугунун аудити үчүн колдонуулуучу болуп саналган жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди чогулта албаган учурда, аудиттин көлөмүн чектөө орун алат. Бул төмөнкүдөй учурларда болушу мүмкүн:

- пайдалануучу ишкананын аудитору тейлөөчү уюм тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтар боюнча жетиштүү түшүнүк ала албайт жана олуттуу бурмaloонун тобокелдиктерин аныктоо жана баалоо үчүн негизи жок;
- пайдалануучу ишкананын аудиторунун тобокелдиктерди баалоосу тейлөөчү уюмдун контролдоо каражаттары натыйжалуу иштеп жатат деген күтүүнү камтыйт жана пайдалануучу ишкананын аудитору бул контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугуна карата жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди ала албайт; же
- жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди тейлөөчү уюмда сакталуучу маалыматтардын негизинде гана алууга болот, ал эми пайдалануучу ишкананын аудиторунун бул маалыматтарга түздөн-түз кирүү мүмкүнчүлүгү жок.

Пайдалануучу ишкананын аудитору пикири коюлган шарты менен чыгарышы же пикирин билдириүүдөн баш тартышы пайдалануучу ишкананын аудиторунун финанссылык отчеттуулукка мүмкүн болгон таасири олуттуу же баарын камтуучу болуп саналгандыгы тууралуу маселе боюнча жасалган тыянағына жараша болот.

Тейлөөчү уюмдун аудиторунун иштерине шилтемелер (21–22-пункттар)

A43. Айрым учурларда мыйзамда же ченемдик актыда тейлөөчү уюмдун аудиторунун иштерине, мисалы, мамлекеттик сектордун ачык-айкындуулугун камсыз кылуу максаттары үчүн шилтемени талаап кылуу каралышы мүмкүн. Мындай жагдайларда пайдалануучу ишкананын аудитору мындай шилтемеге тейлөөчү уюмдун аудиторунун алдын ала макулдугун алуу керек болуп калышы мүмкүн.

A44. Пайдалануучу ишканага тейлөөчү уюмду колдонуу фактисы Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык пайдалануучу ишкананын

ТЕЙЛӨӨЧҮ УЮМДУН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН ПАЙДАЛАНЫП ЖАТКАН
ИШКАНАНЫН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

аудиторунун пикирин ырастоо үчүн ақылга сыйярлык негиздерге ээ болуу максатында жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алуу пайдалануучу ишкананын аудиторунун жоопкерчилигин алыш салбайт. Ошондуктан пайдалануучу ишкананын аудитору пайдалануучу ишкананын аудиторунун пайдалануучу ишкананын финанссылык отчеттуулугуна карата пикиринин негиздемесин камтыган бөлүмдө тейлөөчү уюмдун аудиторунун отчетуна шилтеме жасабайт. Бирок, пайдалануучу ишкананын аудитору тейлөөчү уюмдун аудиторунун корутундусундагы модификацияланган пикирдин натыйжасында модификацияланган пикирди билдирген учурда, эгерде мындай шилтеме пайдалануучу ишкананын аудиторунун модификацияланган пикирин билдириүү себептерин тактоого жардам берсе, пайдалануучу ишкананын аудитору тейлөөчү уюмдун аудиторунун корутундусуна шилтеме жасай алат. Мындай жагдайларда пайдалануучу ишкананын аудиторуна мындай шилтемеге тейлөөчү уюмдун аудиторунун алдын ала макулдугун алышы талаап кылышы мүмкүн.